



германия
кызметтештыгы
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Даярдоочу:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК
ЖАНА СОЦИАЛДЫК ӨНҮКТҮРҮҮ МИНИСТРИЛГИ



**ЭРКЕК БАЛДАРДЫН КУНУ
ҮЙ ЧАРБАСЫН АЛЫП БАРУУ**

МАЗМУНУ

КИРИШҮҮ	2
«ЭРКЕК БАЛДАРДЫН КҮНҮ» КУРСУНУН (МАРШРУТ, ПАРКУР, ТУРНИР) КОНЦЕПЦИЯСЫ	3
ФУТБОЛКАНЫ ҮТҮКТӨӨ	5
ТОПЧУ КАДОО	7
КИР-КЕЧЕНИ ҮЛГОО	9
ДАСТОРКОН ЖАСАЛГАСЫ	11
ЖЕР-ЖЕМИШТЕН САЛАТ ЖАСОО	13
ТАМАКТАНУУ ЖӨНҮНДӨ ИЛИМ. ВИКТОРИНА	15
БОЛЖОЛДУУ БААЛАР. ВИКТОРИНА	17
ҮЙ БАШКАРУУЧУСУ	18
ҮЙ ЧАРБАЧЫЛЫГЫНДАГЫ ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР. ВИКТОРИНА	20
ЖУМУШ ДЕГЕН ЭМНЕ? ВИКТОРИНА	22
ЭСКЕРТҮҮЛӨР ҮЧҮН	24

Киришүү

"Эркек балдар күнүндө" биз сиздерге класслагы балдарды адатка айланган жаңылыш көз караштардан арылтуу жолдорун сунуштап, аларды билим берүү, саламаттыкты сактоо жана өзүнө кам көрүү тармагындагы кесипкөй келечекке шыктандыргыбыз келет. Бул жана башка тармактарда эркек адистер чанда кездешет. Аңдыктан биз алардын арасында бул багыттарды жайылтууну көздөйбүз.

Паркурлар менен үч чынжырды байланыштырабыз:

Кесипке багыт берүү: эркек балдардын кесип жана окуу предметтерин тандоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү.

Ролдук моделдер: эркектердин ролдук моделдерине ийкемдүүлүк берүү жана эркектин адаттагы образына сынчыл көз караш.

Социалдык жөндөмдөр: эмпатияны (башкалар үчүн кыжаалаттануу) жана чыр-чатақты чече билүүнү, ошондой эле кызматташууга, баарлашууга даярдыкты өнүктүрүү.

Биздин максатыбыз - Паркурдагы айрым станциялар аркылуу катышуучуларга аялдардын кесиби деген түшүнүк жок экенин, эркектер да ал тармактарда ийгиликке жетип, өз жолун таба аларын көрсөтүү. Ошол эле учурда балдардын күчтүү жактарын негизги орунга коюп, жашырылган таланттарын ачуу. Бир жагынан инструменттердин ар түрдүүлүгү окуучулардын кызыгуусун арттырат.

Биз Билефельддеги **Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V** компетенциялар борборуна бул инструменттеди иштеп чыгып, ошондой эле бизге бул инструменттерди тааныштырып, алгачкы тажрыйба маалында ар тараптан колдоо көрсөткөнү үчүн Маргарет Линдер айымга ыраазычылык билдирибиз.

Мындан сырткары "Кыздар күнү" курсу жана кесипке багыт берүү боюнча "Мобилдик паркур" үчүн дагы таратма материалдар даярдалды.

Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз жана сиздерден ой-пикирлерди чыдамсыздык менен күтөбүз.

«ЭРКЕК БАЛДАРДЫН КҮНҮ» КУРСУНУН (МАРШРУТ, ПАРКУР, ТУРНИР) КОНЦЕПЦИЯСЫ

Кысқача сүрөттөмө

Үй чарбасын алып баруу боюнча курс ар кандай станциялардан турат, мында балдар практикалык тапшырмаларды аткарып, коюлган суроолорго жооп беришет. Концепция үй чарбасын алып баруу, туура тамактануу, керектөөчү катары жоопкерчиликтүү жүрүм-турум жана башка күнүмдүк шык-жөндөм боюнча базалык практикалык билимди берет.

Дидактикалык сунуштамалар төрт тематикалык тармакка бөлүнгөн:

- Кийимдерге кам көрүү
- Азық-түлүк жана тамактануу
- Үй жыйиноо
- Үй чарбасын алып барууну жана күнүмдүк жашоону пландоо

Колдонулушу мүмкүн болгон тармактар

Курсу башка форматтарда, мисалы, кесипке багыт берүү боюнча лагерлерде же билим жарманкалеринде ачык, бирок милдеттүү эмес сунуш катары колдонсо болот. Бул - үй чарбасын жана күнүмдүк жашоону алып баруу боюнча шык-жөндөмдүү үйрөтүү сунушу.

Максаттуу тайпа

Максаттуу тайпа - уул балдар жана ёспүрүмдөр.

Гендердик ролдор ийкемдүү боло баштаганы менен, үй чарбасында эмгекти салттуу бөлүштүрүүдө өзгөрүүлөр дээрлик жокко эссе. Андыктан үй чарбасын алып баруу боюнча курсун идеясы - эркек балдарды үй жана үй-бүлөлүк милдеттерди өз алдынча жана биргеликте аткарууга шыктандыруу. Максаты - эркек балдардын үшүл төрт тармактарда үй иштери боюнча компетенттүүлүгүн жана маалымдуулугун жогорулатуу.

Үй чарбасын алып баруу боюнча курсун милдеттери практикалык аракеттерге багытталып, сүрөттөлгөн темаларга тиешелүү. Окуучулар өз шык-жөндөмдөрүн станцияларда оюн түрүндө сынап көрүшөт. Эркек балдардын компетенциялары туура-луу курс маалында айтылат.

Колдонуу жана баалоо

Курс ар кандай иш чааларда колдонулушу ыктымал. Курсту эркек балдардын өзүнчө тайпасы үчүн колдонуу сунушталат. Гендердик жактан аралаш тайпаларда эркек балдар адатта кыздарга негизги ролду өзүнө алышина жол беришет. Кыздар техникалык тапшырмаларда тартынып, өзүн кармагандай эле эркек балдар да үй чарбасы боюнча курста тартынып турушат.

Баалоону ар бир станцияда жетекчинин оозеки кайтарым байланышы аркылуу, соңунда болсо тайпада пикир алышуу аркылуу жүргүзсө болот. Ар бир катышуучу үй чарбасын алып баруу боюнча сертификатка ээ болот.

Аракеттердин тартиби

Даярдануу: Керектүү материалдарды жана башка көмөкчү каражаттарды, анын ичинде инструменттерди уюштуруу керек. Алдын ала иш чара өткөрүүгө ылайыктуу имаратты брондоо.

Станцияларда бир нече көнүгүүлөрдү уюштурса болот, мисалы, дасторкон жасап, туура тамактануу боюнча викторина өткөрүү.

Кураторлор курс, милдеттер, дисциплина аралык компетенциялар менен таанышып чыгышы абзел.

«ЭРКЕК БАЛДАРДЫН КҮНҮ» КУРСУНУН (МАРШРУТ, ПАРКУР, ТУРНИР) КОНЦЕПЦИЯСЫ

Аткаруу: Балдар курсун станцияларынан экиден же үчтөн биригип алып өтүшү керек, ошондо бири-бирине жардам бере алышат. Чоң тайпаларда алар оюн бир жерге чогулта албай, тапшырмаларды аткара албай калышы ыктымал.

Атаандаштык жаралса да, көңүлдүн баары билим, шык-жөндөмдү үйрөтүүгө багытталышы керек. Ошол эле учурда ушунун баары көңүлдүү, көтөрүңкү маанайда өтүшү зарыл.

Жаш курагына карап станцияларда алардын артынан байкоо салып туруу муктаждыгы бар-жогун аныктап алууга болот. Жогорку класстын окуучуларын жана ата-энелерди кызматташууга чакырууга жол берилет.

Кээде үй чарбасы тармагында кесиптик-техникалык лицейлер менен чогуу иштөө максатка ылайык.

Башында курс бардык катышуучуларга тааныштырылат. Тайпалар станцияларга бөлүштүрүлүп, курсун мындан ары өтүү тартиби түшүндүрүлөт.

Соңунда тайпада баалоо болот - курс аларга канчалык жакты, эмнеси кыйын, эмнеси жеңил болду?

АКЦИЯ

- 
- 1 Адегенде футболканын жеңин үтүктө. Бул үчүн жендин тигиштерин биригин үстүнө бириң текши жаткыр, андан соң этияттап үтүктө.
 - 2 Футболканы ичинен аңтар, женди ич жагынан дагы бир жолу үтүктө. Аナン футболканы үтүктөөчү тактанын үстүнө жайып тигиштери текши жана бүктөмдөр болбогондой кылышп үтүктө. Аナン жакасын үтүктө.
 - 3 Эгер футболканын тигиштери жок болсо аны үтүктөөчү тактанын үстүнө жайып кездемени улам бир жагына жылдырып текши үтүктө.
 - 4 Супер! Футболка даяр! Сен эң сонун үтүктөдүң! Эмки туулган күндө ата-эненди кубандырып бир куржун кийимди татынакай кылышп үтүктөп кой!

МАШЫКТЫРУУЧУ ҮЧҮН НУСКАМА



Бүл бекетте балдарга үтүктөө процесси түшүндүрүлөт жана балдар өз алдынча кийим үтүктөп көрүшөт.

СИЗГЕ КЕРЕК БОЛОТ:

- үтүктөөчү такта жана үтүк
- бирышкан шайшептер, футболка же көйнөк
- сүү чачкыч
- кийим илгич

АКЦИЯ



- 1 Узулұп калған топчудагы жиптин калдығын алып ташта.
- 2 Узундугу 30-40 см жипти ал, ийненин көзүнөн өткөр жана учуктұн әки үчүн бириктирип түйүп кой.
- 3 Кездеменин ич жағынан ийне-жипти өткөр, ийне жарымынан өткөн кезде ага топчуну киргиз, түйүнгө келип такалганга чейин учукту тарт.
- 4 Андан соң ийне-жипти кайра артқы топчунун көзүнөн өткөр, топчу менен кездеменин ортосунда бир аз орун калтыр, ошентип төрт жолу кайтала.
- 5 Кездеменин ич жағынан ийне-жипти өткөр, топчунун түбүнөн 7-8 жолу оро, кайра дагы бир жолу өткөрүп тигип, андан соң учукту кесип сал.

МАШЫКТЫРУУЧУ ҮЧҮН НУСКАМА

СИЗГЕ КЕРЕК БОЛОТ:

- топчулар
- жип
- кездеменин өөнү
- ийне
- кайчы
- оймок

АКЦИЯ



- 1** Кир-кечени карап андагы белгилерди аныктагыла. Бүгүн силер үч жолу кир жууйсунар. Кирлерди ылган иреттегиле. Алардын кайсынысы кайсы программага ылайык жуулат? Үч башка салынуучу кирди канча градуста жууйсунар?
- 2**
 - кылдат жуулучу түстүү кир-кече
 - ачык түстөгү, көбүнese ак түстөгү кылдаттыкты талап кылбаган кир кече.
 - кара түстөгү, кылдаттыкты анча талап кылбаган кир кече.
- 3** Коншундун кийимин кармалап көрүп кийимдин материалын аныктаганга аракет кыл. Мисалы: жүндөн жасалган, полиэстер, жасалма жибек, жибек, пахтадан жасалган же зыгыр буладан жасалган.

МАШЫКТЫРУУЧУ ҮЧҮН НУСКАМА

- 1 Бул бекетте балдар ар түрдүү кездемелерди ылгап алганга көнүгүшөт. Андан тышкары кездемелерди кармалап көрүп материалын аныктаганга аракет кылышат.

СИЗГЕ КЕРЕК БОЛОТ:

- ар түрдүү кир-кече [жүндөн жасалган, полиэстер, жасалма жибек, жибек, пахтадан жасалган же зыгыр буладан жасалган].
- кир-кече салынуучу үч себет
- калемсап жана кагаз [себеттерди белгилеш үчүн]



АКЦИЯ

Сенин досторуң сага конокко келмей болду.
Албетте сен аларды жакшы тосуп алғың
келет жана дасторконду жасалгалап
баштайсың.

- Сага керек болгон идиш-аякты жана тамак жей турган аспаптарды кой!
- Стаканды кайда коюш керек?
- Вилканы кайсыл жерге коюш керек?
- Кагаз майлыктарды кантип кооздош керектигин билесиңби?



АКЦИЯ

1 Бул бекетте балдарга дасторконду жасалгап үйрөнүшөт.

СИЗГЕ КЕРЕК БОЛОТ:

- бычак
- вилка
- аш кашык
- чай кашык
- жайпак табак
- сорпо куюлунчук табак
- стакандар
- десерт чөйчөгү же табактар
- кагаз майлыктар

2 Окүучулар кагаз майлыктарды кооздоп коюу боюнча өз ойлорун сунуштап жана жасап көрүшөт.



АКЦИЯ



1 Эки кишиге салат жасаш үчүн ар бир кишиге бирден жемиш керек болот. Сага канча мейман келет жана салат үчүн канча жемиш талап кылышат?

- 2
- апельсин
 - алма
 - киви
 - алмурут
 - банан
 - бир нече майдаланган фундук
 - кумшекер
 - лимондун ширеси

3 Жемиштерди тазалап, майда кесимдерге кескиле. Зарылдыгына жараша жаңгак, кумшекер жана бир аз лимон ширесин кошкула. Албетте, жаңы даярдалган шире даамдуу болот. Ал үчүн лимонду кыса кармалап, экиге бөлүп, ширесин сыгып алуу керек. Жемиш салатты жарым saatка тыныктырып койгула.



ЖЕР-ЖЕМИШТЕН САЛАТ ЖАСОО

МАШЫКТЫРУУЧУ ҮЧҮН НУСКАМА

1 Окуучуларга рецепт боюнча жемиш салатын жасоону сунуштагыла. Силерге төмөнкү азыктар керек, аларды өзүнөр алышп келсептер же окуучуларга айтсанар болот. Эки кишиге салат жасаш үчүн ар бир кишиге бирден жемиш керек. Даирдый катары ар бир окуучу өзүнүн үлүшүн алышы үчүн канча жемиш талап кылынарын эсептегенге арифметикалык тапшырма бериниз. Өтүнүч, балдарда аллергиялык реакция жоктугун мурунтан тактап алышыз!!!

СИЗГЕ ТӨМӨНКҮ ЖЕМИШТЕР КЕРЕК БОЛОТ:

- апельсин
- алма
- киви
- алмурут
- банан
- бир нече майдаланган фундук
- кумшекер
- лимондун ширеси же лимондун өзү [эгер ширени окуучулар өз алдынча сыгып даярдаса]

ВИКТОРИНА

1 Күлпунайдын түшүмү бизде качан жыйналат?

- апрель
- июнь
- сентябрь

2 Кайсы витамин сүүк тийгенден сактайт?

- А витамины
- В витамины
- С витамины

3 Картөшкөдөн эмне жасаса болот?
[бардык туура жоопторду белгиле]

- фри картөшкө
- спагетти
- туздуу таякчалар
- чипсы
- пюре
- крахмал

4 Коланын курамындагы башкы азық кайсы? [суудан башка]

- кофеин
- кумшекер
- витаминдер

5 Дан деген эмне? [бардык туура жоопторду белгиле]


- таруу
- буудай
- пахта
- сулуу
- күрүч
- пияз

6 Чөптөр кайсылар? [бардык туура жоопторду белгиле]

- райхан
- сабиз
- ашкөк
- ашкабак
- теңге гүл

7 Жашылчалар кайсы?

- бадыран
- петрушка
- түстүү капуста
- жоогазын
- сельдерей



ВИКТОРИНАНЫН ЖООПТОРУ

- 1 Күлпунайдын түшүмү бизде качан жыйналат?
июнь
- 2 Кайсы витамин сүүк тийгендөн сактайт?
С витамины
- 3 Картөшкөдөн эмне жасаса болот?
фри картөшкө • чипсы •
пюре • крахмал
- 4 Коланын курамындагы башкы азық кайсы?
кумшекер
- 5 Дан деген эмне?
таруу • буудай • сулу
- 6 Чөптөр кайсылар?
райхан • ашкөк
- 7 Жашылчалар кайсы?
бадыраң • түстүү капуста •
сельдерей

ВИКТОРИНА

Бул азыктарды супермаркеттен сатып алсан
баасы кандай болот?

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 500 г кетчуп | 1. _____ сом |
| Шоколад «Альпен Гольд» | 2. _____ сом |
| 1 литр нак сүт (тетрапактагы) | 3. _____ сом |
| 1 литр Кола | 4. _____ сом |
| 1 литр идиш жууган каражат | 5. _____ сом |
| 1 кг кесме | 6. _____ сом |
| Кукси | 7. _____ сом |

КҮН ТАРТИБИ

Сен мектепте окуп жатам, ал эми ата-энең З күнгө өргүүгө кетти деп элестет. Сен үйдө жалгыз калдың жана үйдү өзүң башкарышың керек. Бул үчүн сага ар күнү аткарыла турган иштердин тизмеси зарыл. Үй жумуштарын жасоого, окууга, бош убактыңды өткөрүүгө жана хоббиге убактыңды кантип бөлүштүрөсүң?

Кезеги менен убактысын жазып, мерчем түзсөң болот же сааттын сүрөтүн тартып, ага аткарчу иштерди жазып кой.

Эч бир ишти унуткан жоксунбу?

Иштердин мерчеми жалпы ишке сереп салганга мүмкүндүк берет!!

Күнүмдүк иштердин ырааттамасы

- 1 Дүкөнгө же базарга барып соода-сатык жүргүзүү
- 2 Кир-кече жүү
- 3 Тамак-аш жасоо
- 4 Чан соргуч менен үйдү тазалоо
- 5 Тез арада кечээги идиштерди жуу
- 6 Мектепке баруу 8.00 ден 12.30 га чейин
- 7 Үй тапшырмасын аткаруу!
- 8 Футболго машыгууга баруу
- 9 Кечинде фильм көрүү.



МАШЫКТЫРУУЧУ ҮЧҮН НУСКАМА

- 1 Окүучуларга иштердин ырааттамасын түзүүнү же сааттын сүрөтүн тартып, ага аткарчу иштерди жазып коюуну сунуштагыла.
- 2 Бул балдарга ар түрдүү жана убакытты талап кылуучу үй иштери тууралуу түшүнүк алууга жана үй чарбачылыгын уюштурууга жооптуу болууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкарды, алар иш жүзүндө жана оюн түрүндө бардык эле иштерге акы төлөнө бербесин түшүнүшөт.
- 3 Андан соң окуучулар менен бул иштин натый-жасын талкууласаңар болот.

ҮЙ ЧАРБАЧЫЛЫГЫНДАГЫ ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР

ВИКТОРИНА

1 Байкең же иниң кокустан жаракат алды дейли. Кан аябай ағып, жаракат алган жерден сынган айнектин учу чыгып турат. Бул учурда сен эмне кыласың?

- Айнектин сыныгын жаракатта калтырып жана кайра таңасың; Шашылыш кызматка телефон чаласың.
- Айнектин сыныгын жаракаттан ақырын чыгарасың жана кайра таңасың; Шашылыш кызматка телефон чаласың.
- Жаракатты тазалайсың, айнектин сыныгын ақырын чыгарасың жана кайра таңасың; Шашылыш кызматка телефон чаласың.

2 Кимдир бирөө колун тытып алды. Жаракаттан кан ағып турат жана киртолгон. Бул учурда сен эмне кыласың?

- Таза чүпүрөк менен жаап коёсүң, анан врачка кайрыласың.
- Жаракатты тазалайсың, жууисүң, кайра таңасың, анан врачка кайрыласың.
- Кирден тазалап, кайра таңып анан врачка кайрыласың.

3 Колу-бутун чыгарып алганда эмне кылуу керек?

- Чыккан сөөктүү ақырын ордуна салып, бекемдеп анан ооруканага жеткирүү керек.
- Эч нерсе кылбаш керек. Тезинен врачка кайрылуу зарыл.
- Чыккан сөөктүү ордуна салып, бекемдеп, муздатып анан ооруканага жеткирүү керек.

4 Колунду кесип алдың дейли. Эмне кылуу зарыл?

- Жаракатты тазалап, кайра таңам. Өтө терең кесип алсам, врачка кайрылам.
- Көп деле кайгырбайм. Таңып коём.
- Дары май сыйпайм.

5 Шашылыш кызматтын номуру кайсы?

- 112
- 110
- 911

ҮЙ ЧАРБАЧЫЛЫГЫНДАГЫ ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР

ВИКТОРИНАНЫН ЖООПТОРУ

Мында окуучулар күнүмдүк түрмуштагы өзгөчө кырдаалдарда өзүн туура алып жүрүүгө үйрөнөт. Өтүнүч, викторинанын суроолору жазылган барактардын көчүрмөсүн жетиштүү санда окуучуларга тараткыла.

- 1 Байкең же иниң кокустан жаракат алды дейли. Андан сынган айнектин учу чыгып турат. Бул учурда сен эмне кыласың?**
Айнектин сыныгын жаракатта калтырып жана кайра таңам; шашылыш кызматка телефон чалам.

- 2 Кимдир бирөө колун тытып алды. Жаракаттан кан агып турат жана киртолгон. Бул учурда сен эмне кыласың?**
Кирден тазалайм, кайра таңам анан врачка кайрылам.

- 3 Колу-бутун чыгарып алганда эмне кылуу керек?**
Эч нерсе кылбаш керек. Тезинен врачка кайрылуу зарыл.

- 4 Колунду кесип алдың дейли. Эмне кылуу зарыл?**
Жаракатты тазалап, кайра таңам. Өтө терең кесип алсам, врачка кайрылам.

- 5 Шашылыш кызматтын номуру кайсы?**
112

ВИКТОРИНА

Бул иш-аракеттерге көз чаптыр. Бул иштердин айрымдарын сен балким билесин, бирок бул жумушшу же жумуш эмеспи? "Ооба" же "жок" деген белги кой жана өз сөзүң менен далилдеп бер.

- 1 Атам өзүнүн компаниясына эртең мененки saat 8.00 жөнөйт жана үйгө кечки 19.00 кайтат.
ООБА ЖОК
- 2 Чоң энем ооруп жатат. Апам ага түштөн кийинки үбакта келет. Аны эшикке сейилдетет жана азық-түлүк сатып келип берет.
ООБА ЖОК
- 3 Сен ата-энендин машинесинин дөңгөлөгүн алмаштырып бересинц.
ООБА ЖОК
- 4 Ар бир бейшемби күнү сен кошуналардын балдарын карап бересинц.
ООБА ЖОК

- 5 Сен мейман бөлмөсүндөгү килемди тазаладың.
ООБА ЖОК
- 6 Сен кичинекей синдиндин жалаягын алмаштырып коёсуң.
ООБА ЖОК
- 7 Сен бөбөгүңдү түштөн кийин оюн аянтчасына ойнотуп келесинц.
ООБА ЖОК
- 8 Жекшембиде атаң ооруп калды дейли. Сен футболдук машыгууга барбастан, атаңа чай кайнатып, тамак-аш жасап бересинц.
ООБА ЖОК
- 9 Апаң үйдөн коомдук журнал үчүн макала жазат.
ООБА ЖОК

МАШЫКТЫРУУЧУ ҮЧҮН НУСКАМА

- 1 Балдар "ооба" же "жок" деп кыска гана жооп бериши талап кылынат.
- 2 Андан соң жоопторду чогуу талкуулагыла. Окуучулар аткарылган иштердин бардыгы эле акы төлөнгөн жумушту билдирбесин түшүнөт. Максат жумуш деген эмне экенине так аныктама берүүдө эмес. Жумуш ар түрдүү болорун түшүнүү жана балдардын ар түрдүү пикирин угуу маанилүү.
- 3 Бул жумушчу барагын үйдүн башкаруучусунун **күндөлүк иш ырааттамасы** менен ондай айкалыштырууга болот.

Эскеरтуулөр үчүн:

Чыгарылыш маалыматтары

Чыгаруучу

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Башкы кеңселер Бонн жана Эшборн шаарларында, Германия

“Иш менен камсыз кылууга жана кесиптик окутууга көмөк көрсөтүү”
долбоору

Исанов көчөсү, 96, 720001 Бишкек, Кыргызстан
www.giz.de
www.giz-employment.kg

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги
менен кызматташтыкта даярдалды

Басылып чыккан

V.R.S. Company

Дизайн

Полиграфия "Персона", Игнатенко Егор

Фото/Сүрөттөлүштер

GIZ долбоорунун архиви

Авторлор

Kompetenzmarketing Маргарета Линдердин жетекчилиги алдында Кыргыз Республикасынын
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү
башкармалыгынын адистери менен кызматташтыкта түзүлдү.

Материалдар Билефельддеги Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. компетенциялар борборунан
алынган.

2020-жылдын июль айына
карат абалы боюнча

Германиянын экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү боюнча Федералдык министрлигинин
(BMZ)
табыштамасы боюнча

